

Өнүмдү даярдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дэңгээли / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждоо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
10.10.22	9:30	Бүлөчкө	молжол	уруксат	h	
	9:00	Кошпонт	молжол	уруксат	h	
	9:40	нан		уруксат	h	
11.10.22	9:40	Рис каша	молжол	уруксат	h	
	9:00	кошпонт, нан	молжол	уруксат	h	
	13:25	Рис каша	молжол	уруксат	h	
12.10.22	9:30	Терозикке	моксел	уруксат	h	
	9:00	кошпонт	моксел	уруксат	h	
	9:40	Терозикке	моксел	уруксат	h	
13.10.22	9:50	Суп макарон	молжол	уруксат	h	
	9:00	Нан	молжол	уруксат	h	
	9:00	Кошпонт	молжол	уруксат	h	
	13:30	Суп макарон	молжол	уруксат	h	
14.10.22	9:40	Бүлөчкө	молжол	уруксат	h	
	9:00	Кошпонт.	молжол	уруксат	h	
14.10.22	9:40	Рис каша	молжол	уруксат	h	
	9:00	Нан	молжол	уруксат	h	
	9:30	Кошпонт	молжол	уруксат	h	

Өнүмдү даярдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дэңгээли / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
	13:20	пир кочко	мыкты	уруксат		
18.10.22	9:30	Тюре	мыкты	уруксат		
	9:40	морков салат	мыкты	уруксат		
	9:00	Коч	мыкты	уруксат		
	9:10	Кашпот	мыкты	уруксат		
	13:25	Тюре, салат морк	мыкты	уруксат		
19.10.22	9:40	Бумочко	мыкты	уруксат		
	9:00	Кашпот	мыкты	уруксат		
20.10.22	9:30	Мокорон сун	мыкты	уруксат		
	9:00	Коч	мыкты	уруксат		
	9:10	Кашпот	мыкты	уруксат		
	13:30	Мокорон сун	мыкты	уруксат		
21.10.22	9:15	Пирожки	мыкты	уруксат		
	9:20	Кашпот	мыкты	уруксат		
	13:20	Пирожки	мыкты	уруксат		
24.10.22	9:40	Бумочко	мыкты	уруксат		

Өнүмдү даярдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дөңгөөлү / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждоо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
	9:00	Кошпонт	можтоя	уруксат		
25.10.22	9:45	Кочмо рив	можтоя	уруксат		
	9:10	Коч	можтоя	уруксат		
	9:00	Кошпонт	можтоя	уруксат		
	13:15	Кочмо рив	можтоя	уруксат		
26.10.22	9:40	Тирокки	можтоя	уруксат		
	9:00	Кошпонт	можтоя	уруксат		
	13:25	Тирокки	можтоя	уруксат		
27.10.22	9:20	Суп борок	можтоя	уруксат		
	9:00	Коч	можтоя	уруксат		
	9:10	Кошпонт	можтоя	уруксат		
	13:25	Суп борок	можтоя	уруксат		
28.10.22	9:45	Бишкани	можтоя	уруксат		
	9:00	Кошпонт	можтоя	уруксат		
	13:30	Бишкани	можтоя	уруксат		
9.11.22	9:40	Бишкани	можтоя	уруксат		
	0:00	Кошпонт	можтоя	уруксат		

Өнүмдү даярдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дөңгөөлү / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждоо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
10.11.22	9:40	Кошо риз	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Нон	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:10	Кашпорт	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	13:30	Кошо риз	мөккүм	уруксат	[Signature]	
12.11.22	9:40	Тирюшкы	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Кашпорт	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	13:20	Тирюшкы	мөккүм	уруксат	[Signature]	
14.11.22	9:40	Мастово	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Нон	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:10	Кашпорт	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	13:25	Мастово	мөккүм	уруксат	[Signature]	
15.11.22	9:45	Тирюшкы	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Кашпорт	мөккүм	уруксат	[Signature]	
16.11.22	9:25	Макерон борер	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Нон	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	9:00	Кашпорт	мөккүм	уруксат	[Signature]	
	13:25	Макерон борер	мөккүм	уруксат	[Signature]	

Өнүмдү даярдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дэңгээли / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждоо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
14.11.22	9:40	Булочка	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:00	Компот	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
18.11.22	9:25	Каша рис	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:00	Чай	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:10	Компот	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	13:25	Каша рис	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
21.11.22	9:30	Вермишени	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:30	Компот	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:30	Чай	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	13:30	Вермишени	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
22.11.22	9:40	Мясное	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:00	Чай	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:00	Компот	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	13:25	Мясное	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
23.11.22	9:40	Булочка	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	
	9:00	Компот	молктой	уруксат	<i>[Signature]</i>	

Онүмдү дайрдоонун датасы жана сааты / Дата, время приготовления	Бракеражды алуу убактысы / Время снятия бракеража	Тамактын, даяр азыктын аталышы / Наименование блюда, кулинарного изделия	Тамакты жана даяр азыкты органолептикалык баалоонун жыйынтыктары жана даярдык дэңгээли / Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Тамакты, даяр азыкты колдоонууга уруксат / Заключение бракеражной комиссии	Бракераждоо комиссиянын мүчөлөрүнүн колу / Подпись членов комиссии бракеражников	Эскертүү / Примечание
24.11.22	9:00	Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
	9:40	Орошо	молкмо	уруксат	Ly	
	13:25	Орошо	молкмо	уруксат	Ly	
		Нок.	молкмо	уруксат	Ly	
25.11.22	9:40	Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
	9:45	Булочко	молкмо	уруксат	Ly	
28.11.22		Нок	молкмо	уруксат	Ly	
		Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
		Кашо рибовас				
29.11.22	9:30	(Нок) Булочко	молкмо	уруксат	Ly	
	9:20	Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
30.11.22	9:20	Пирожки кертма	молкмо	уруксат	Ly	
	9:00	Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
	13:20	пирожки	молкмо	уруксат	Ly	
1.12.22	9:00	Нок	молкмо	уруксат	Ly	
	9:20	Кашкот	молкмо	уруксат	Ly	
	9:40	Рис суп (моятво)	молкмо			
		рис суп				